

**“Оптима Банк” ААКтын жеке маалыматтарды чогултуу,  
иштетүү жана сактоого офертасы**

1. Ушуну менен, «Оптима Банк» Ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 398-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Банктын талаптарына жооп берген, бардык аракетке жөндөмдүү жеке жактарга жеке маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана сактоого ушул Офертанын (мындан ары - Оферта) даректейт.
2. Бул Офертада колдонулган негизги түшүнүктөр жана терминдер:  
**Банк** - Оптима Банк ААК;  
**Кардар** - жеке жак, жеке маалыматтар субъекти;  
**Жеке маалыматтар** - конкреттүү адамга тиешелүү ар кандай форматта сакталган же ушундай маалыматтын негизинде аныкталган жеке (жеке маалыматтардын субъекти) маалымат, алар өз алдынча же Банктын карамагында турган башка маалыматтар менен айкалышып, Кардардын өздүгүн идентификациялоого мүмкүндүк берет;  
**Жеке маалыматтар субъектинин макулдугу** - ушул Мыйзамда каралган формада туюнтулган, адамдын эркин, конкреттүү, шартсыз жана аң-сезимдүү билдирүүсү, ага ылайык субъект анын жеке маалыматтарын иштетүүгө тиешелүү жол-жоболорду жүзөгө ашырууга карата өзүнүн макулдугун билдирет.  
**Жеке маалыматтарды иштетүү** - жеке маалыматтарды кармоочунун (ээсинин) ыкмаларына карабастан же анын тапшырмасы боюнча автоматтык каражаттар менен же ансыз жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, тосмолоо, өчүрүү жана бузуу максатында аткарылуучу ар кандай операция же операциялардын топтому;  
**Жеке маалыматтарды таратуу** - жеке маалыматтарды адамдардын белгилүү чөйрөсүнө берүүгө (жеке маалыматтарды берүү) же адамдардын чектелбеген чөйрөсүнүн жеке маалыматтары менен таанышууга, анын ичинде жеке маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого, маалыматтык - телекоммуникациялык тармактарда жайгаштырууга же жеке маалыматтарга кандайдыр бир башка ыкма менен жетүүгө мүмкүндүк берүүгө багытталган аракеттер;  
**Жеке маалыматтарды пайдалануу** - жеке маалыматтар субъектине же башка адамдарга карата юридикалык кесепеттерди жаратуучу, же болбосо жеке маалыматтар субъектинин же башка жактардын укуктарына жана эркиндиктерине башкача түрдө таасир этүүчү чечимдерди кабыл алуу же башка аракеттерди жасоо максатында оператор тарабынан жасалган жеке маалыматтар менен аракеттер (операциялар) ;  
**Жеке маалыматтардын купуялуулугу** - банк же жеке маалыматтарга жетүү мүмкүнчүлүгүн алган башка жактар тарабынан жеке маалыматтардын субъектисинин макулдугусуз же башка мыйзамдуу негиздер болмоюнча алардын таркатылышына жол бербөөдө сакталышы үчүн милдеттүү болгон талап.
3. Кардар ушул Офертаны кабыл алуу менен, банктык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарын, анын ичинде анын атынан алууну кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өзүнүн жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга банкка макулдугун берет.
4. Макулдук кардардын төмөнкү маалыматтарына жайылтылат:
  - Фамилиясы, аты, атасынын аты;
  - туулган жери жана туулган күнү, айы жана жылы;
  - дареги, телефон номери
  - Кардарга банктык кызматтарды көрсөтүү учурунда кайсы болбосун конкреттүү убакта Банкка жеткиликтүү же белгилүү болгон ар кандай башка маалыматтар (мындан ары - жеке маалыматтар).

5. Банктык кызматтарды алуу үчүн кардар төмөнкүлөргө макулдук берет:

а) Кыргыз Республикасынын кредиттик бюролору жана мобилдик байланыш операторлору, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестри (Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы "Инфоком" мамлекеттик ишканасы) сыяктуу бардык мыйзамдуу булактардан кардар жөнүндө купуя маалыматты, анын ичинде анын жеке маалыматтарын банк тарабынан иштеп чыгууга жана алууга, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы жер ресурстары кызматы жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдуу булактары; банк Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринен кардар жөнүндө купуя маалыматты алган учурда (Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы "Инфоком" мамлекеттик ишканасы) кардар ушул Офертага карата 1-тиркеменин шарттарына макул болот;

1) Банк тарабынан тобокелдиктерди (анын ичинде кредиттик тобокелдиктерди) азайтуу, ашыкча карызды болтурбоо жана кредитти жана башка кредитти алмаштыруучу каражаттарды кароонун жана берүүнүн жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында кредиттик тарыхтарды түзүүнү жана финансы-кредиттик мекемелер менен башка юридикалык/жеке жактардын ортосунда аларды алмашууну жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын кредиттик бюросуна кардар туурасында маалымат/дайындарды берүүгө.

Бул маалыматтарга кардар туурасындагы маалыматтар керек: ФАА, жынысы, туулган датасы, жашаган / бизнес жүргүзгөн дареги, ошондой эле мурдагы ушуга окшогон даректер, иштин түрү жана түрү ж. б., кредиттер/банк кепилдиктери жана башка кредитти алмаштыруучулар боюнча маалыматтар (кредиттин түрү, кредиттин суммасы, субъектин ролу, арыз берилген дата, төлөмдөрдүн тарыхы жөнүндө толук маалыматтар, төлөнбөгөн калдык, дефолттун суммасы жана ошол эсеп боюнча карыздын жалпы суммасы, кепил/гарантия, күрөө берүүчүлөр жана башка жактар, маалыматтарды, анын ичинде башка маалыматтарды берүүчүлөрдүн алдында милдеттенмелери түзүлгөн же болгон) боюнча өз милдеттенмелерин аткарганандыгына же талаптагыдай аткарганандыгына байланыштуу бизге карата көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматтар жана документтерди кароо жана тариздөө мезгилинде, кредитти берүү жана төлөө процессинде Банкка белгилүү болгон башка маалыматтар кирет.

6. Кардардын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу жана сактоо банк тарабынан төмөнкү ыкмаларды колдонуу менен (бирок алар менен чектелбестен) жүзөгө ашырылат: электрондук алып жүрүүчүлөргө сактоо, жазуу жана сактоо, тизмектерди түзүү, банктын маалыматтык системаларында жана кагаз алып жүрүүчүлөрүндө маркировкалоо, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же мындай каражаттарды колдонбостон маалымат системаларында жүзөгө ашырылат. Кардардын жеке маалыматтарын иштетүү мөөнөтсүз жүргүзүлөт.

7. Муну менен Кардар ушул Келишимди, келишимдерди аткаруу жана банк тарабынан кредиттик продукттарды тейлөө жана карыздарды чогултуу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруу максаттары үчүн зарыл болгон же каалаган анын жеке маалыматтарына карата кандай болбосун аракеттерди жүзөгө ашырууга, ошондой эле банк жана/же анын өнөктөштөрү тарабынан төмөнкүлөрдү кошо алганда, чектөөсүз жаңы продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгууга: чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңылоо, өзгөртүү), пайдалануу, жайылтуу (анын ичинде берүү), ээсиз кылуу, блокировкалоо, Кыргыз Республикасынын "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын жоболорун эске алуу менен анын жеке маалыматтары менен ар кандай башка аракеттерди жүзөгө ашырууга.

8. Бул макулдук ушул Келишим жана банк менен түзүлгөн келишимдер боюнча кардардын милдеттенмелерин толук аткарганга чейин, ошондой эле кайсы болбосун Келишим

токтотулган күндөн тартып беш жылдын ичинде колдонулат. Кардар Банкка тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүүнү жөнөтүү менен Банк менен түзүлгөн Келишимдер боюнча карызды толук төлөгөндөн кийин гана өз макулдугун мөөнөтүнөн мурда чакыртып алууга укуктуу.

9. Банк, ушул Офертага ылайык, жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана сактоо боюнча операцияларды жүзөгө ашырат жана банктык кызматтарды көрсөтүүнүн шарттарын аныктайт. Мында Банк өзүнүн кароосу боюнча кардарга банктык кызматтарды көрсөтүүдөн баш тартууга жана чечимдин себептери жөнүндө маалымат бербөөгө укуктуу.
10. Кардар өзүнүн колтамгасын, анын ичинде электрондук кол тамганы колдонуу менен жасалган операциялардын жана бүтүмдөрдүн юридикалык маанисин билет жана түшүнөт.
11. Банк жеке маалыматтардын купуялуулугун камсыздоого жана аны уруксатсыз же кокусунан жетүүдөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле башка укукка каршы аракеттерден коргоо үчүн бардык мүмкүн болгон мыйзамдуу чараларды көрүүгө милдеттенет. Жашыруун маалыматты ачыкка чыгаруу жана берүү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылышы мүмкүн.
12. Ушул Оферта менен жөнгө салынбаган жеке маалыматтарды иштетүүгө байланышкан бардык маселелер жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык чечилет.
13. Бул Оферта кардар банктык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу шарттарына кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет, анын ичинде «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык электрондук колтамга менен кол коюлган.
14. Бул сунушту кабыл алуу менен кардар Сунуштун бардык шарттарын шартсыз кабыл алганын ырастайт.
15. Офертага бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор сунуштун өзгөртүлгөн шарттары [optimabank.kg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=414&Itemid=332&lang=kg](http://optimabank.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=332&lang=kg) сайтында жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

«ОПТИМА БАНК» ААК

Бишкек шаары; Жибек Жолу проспектиси, 493

Почта дарегі: Бишкек ш., ч. Айтматов пр., 95/1

КРУБдун №018 лицензиясы, 22.06.2017-ж.

СТИН 00904199310033, БИК 109001

**Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана анын жеке маалыматтарын  
иштетүүгө макулдугу**

(Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринен маалымат берүү жөнүндө банк менен Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин ортосундагы Макулдашууга ылайык жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугунун типтүү формасынын негизинде)

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана сактоо боюнча «Оптима Банк» ААК сунушун кабыл алуу менен, мен «Оптима Банк» ААКга макулдук берем:

- менин жеке маалыматтарымды иштетүү үчүн (жыйноо, жазуу, сактоо, жаңылоо (жаңыртуу, өзгөртүү), жеке маалыматтарды топтоо);
- "жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык менин жеке маалыматтарымды үчүнчү жактарга берүүгө;
- Менин жеке маалыматтарымды Кыргыз Республикасынын “Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө” Мыйзамына ылайык кредиттик бюролорго андан ары иштеп чыгуу (жыйноо, эсепке алуу, сактоо, жаңылоо (жаңыртуу, өзгөртүү), жеке маалыматтарды топтоо) үчүн өткөрүп берүүгө.

Жеке маалыматтардын кийинки тизмесине жана алардын өзгөрүшүнө ылайык: ПИН, аты-жөнү, туулган күнү, документтин номери, документти берген органдын аталышы жана анын коду, берилген күнү, жарактуу мөөнөтү, жынысы, беттин санарип сүрөтү, жашаган жери, үй-бүлөлүк абалы.

Жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу банк кызматтарын алуу максаттарында гана жүргүзүлөт.

Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу жогоруда аталган маалыматтарды камтыган жеке маалыматтарды же документтерди сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.

Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук субъект тарабынан каалаган формадагы жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде кайра чакыртылып алынышы мүмкүн. Бул макулдук кайтарылып алынган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу "Жеке маалыматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык толугу менен же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн.

Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө тиешелүү маалыматты алууга укуктуу («Жеке маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).

Мен «Жеке маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору менен, жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугун алуу тартибин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын субъекттерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө билдирүү менен таанышканымды тастыктайм.

Мага жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктарым жана милдеттерим түшүндүрүлдү.